

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛГА ТИЕШЕЛҮҮ ОТЧЕТ

2020-жылдын 31-май айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	31.05.2020	31.05.2019	31.12.2019
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	1 403 431	1 203 242	1 368 813
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	3 175 256	2 719 413	2 241 427
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	4 967 452	3 740 899	4 221 275
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы депозиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(8 852)	(8 382)	(8 357)
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер, нетто	4 958 600	3 732 517	4 212 917
Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар	3 051 226	3 205 904	4 873 980
Кайтарым "РЕПО" бүтүмдөрү боюнча дебитордук карыз	-	49 381	50 362
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер	190 806	67 497	169 308
Финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(8 251)	(1 376)	(7 568)
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер, нетто	182 555	66 121	161 740
Кардарларга берилген кредиттер	13 884 922	13 340 250	13 890 020
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(1 233 549)	(1 021 830)	(1 113 958)
Кардарларга берилген кредиттер, нетто	12 651 373	12 318 420	12 776 062
Негизги каражаттар	745 570	701 734	706 160
Материалдык эмес активдер	184 384	201 250	195 048
Туунду финансылык мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу	138 390	131 040	130 653
Ассоциацияланган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу, нетто	255 316	197 155	216 832
Башка активдер	1 138 894	952 877	971 269
Жыйынтыгында, активдер	27 884 993	25 479 053	27 905 264
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	529 616	472 881	396 559
Кардарлардын эсептери жана депозиттери	18 588 611	16 657 767	19 046 026
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана депозиттери	562 037	795 612	582 244
Улуттук банктан алынган кредиттер	410 212	529 552	446 940
Башка тартылган каражаттар	1 437 439	1 273 675	1 407 159
Субординацияланган карыз	101 398	100 623	96 414
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	133 383	262 402	152 864
Төлөөгө каралган пайдадан салык	3 231	5 000	-
Башка милдеттенмелер	1 048 186	819 494	1 101 906
Жыйынтыгында, милдеттенмелер	22 814 112	20 917 005	23 230 111
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	1 290 937	1 222 375	1 218 768
Номиналдан үстөк салынган капитал	36 515	34 576	34 474
Бөлүштүрүлбөгөн пайда жана башка камдар	3 559 913	3 204 889	3 195 433
Өтүп жаткан жылдын пайдасы	183 517	100 209	226 478
Жыйынтыгында, капитал	5 070 881	4 562 049	4 675 153
Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал	27 884 993	25 479 053	27 905 264

Башкы бухгалтер

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Банк Башкармалыгынын Төрагабынын м.а.

Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Бектур Алиев



Handwritten signature

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЧОГУУ АЛЫНГАН КИРЕШЕ БОЮНЧА ОТЧЕТ

2020-жылдын 31-май айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	31.05.2020	31.05.2019
Пайыздык кирешелер	847 002	807 460
Пайыздык чыгашалар	(315 932)	(272 176)
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам чыгымдарга чейинки таза пайыздык киреше	531 069	535 284
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам келип чыккан чыгымдар	3 993	(118 738)
Таза пайыздык кирешелер	535 063	416 546
Алынган комиссиялык төлөмдөр	127 892	148 779
Төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(78 000)	(75 362)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан таза пайда	135 225	60 025
Туундуу финансылык мекемелерден түшкөн киреше (чыгым)	-	-
Ассоциацияланган компаниялардан түшкөн киреше (чыгым)	26 168	20 431
Башка кирешелер	12 315	10 096
Башка операциялар боюнча баанын түшүүсүнөн чыгым	(28 580)	16 876
Пайыздык эмес таза кирешелер	195 020	180 844
Пайда салыгынан тышкары салыктар боюнча кам	-	-
Операциялык кирешелер	730 083	597 390
Операциялык чыгашалар	(525 332)	(486 778)
Операциялык иштен түшкөн пайда	204 751	110 612
Башка операциялык эмес кирешелер жана чыгашалар	-	-
Салык алууга чейинки пайда	204 751	110 612
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(21 234)	(10 404)
Бир мезгил ичинде алынган таза пайда (келип чыккан чыгым)	183 517	100 209
Башка чогуу алгандагы киреше	-	-
Жыйынтыгында, бир мезгил ичинде чогуу алынган киреше	183 517	100 209

Башкы бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Гульнара Шамшиева

Банк Башкармалыгынын Төрагасынын м.а.

Бектур Алиев



Handwritten signature

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР
2020-жылдын 31-май айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдердин белгиленген мааниси	Ченемдердин айкын мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20%дан ашпаган чекте	10,8%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	15%дан ашпаган чекте	0,0%
Банк менен байланыштуу болбогон банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30%дан ашпаган чекте	2,8%
Банк менен байланыштуу банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	15%дан ашпаган чекте	9,4%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	кеминде 12%	26,4%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	кеминде 6%	24,1%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	кеминде 4,5%	24,1%
Лeverаж (K2.4)	кеминде 8%	16,6%
Ликвиддүүлүк ченеми (K3.1)	кеминде 45%	62,2%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	кеминде 20%	26,4%

Башкы бухгалтер

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Банк Башкармалыгынын Төрагасынын м.а.



Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Бектур Алиев

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 мая 2020 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.05.2020	31.05.2019	31.12.2019
АКТИВЫ			
Денежные средства	1 403 431	1 203 242	1 368 813
Счета и депозиты в Национальном банке Кыргызской Республики	3 175 256	2 719 413	2 241 427
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	4 967 452	3 740 899	4 221 275
Резерв под обесценение по депозитам в банках и других финансовых институтах	(8 852)	(8 382)	(8 357)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах, нетто	4 958 600	3 732 517	4 212 917
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3 051 226	3 205 904	4 873 980
Дебиторская задолженность по сделкам обратного «РЕПО»	-	49 381	50 362
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям	190 806	67 497	169 308
Резерв под обесценение по кредитам финансово-кредитным учреждениям	(8 251)	(1 376)	(7 568)
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям, нетто	182 555	66 121	161 740
Кредиты, выданные клиентам	13 884 922	13 340 250	13 890 020
Резерв под обесценение по кредитам, предоставленным клиентам	(1 233 549)	(1 021 830)	(1 113 958)
Кредиты, выданные клиентам, нетто	12 651 373	12 318 420	12 776 062
Основные средства	745 570	701 734	706 160
Нематериальные активы	184 384	201 250	195 048
Инвестиции и финансовое участие в дочерних финансовых учреждениях	138 390	131 040	130 653
Инвестиции и финансовое участие в ассоциированных нефинансовых учреждениях, нетто	255 316	197 155	216 832
Прочие активы	1 138 894	952 877	971 269
Итого активы	27 884 993	25 479 053	27 905 264
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета и депозиты банков и финансово-кредитных учреждений	529 616	472 881	396 559
Счета и депозиты клиентов	18 588 611	16 657 767	19 046 026
Счета и депозиты органов Правительства КР и местных органов власти	562 037	795 612	582 244
Кредиты, полученные от НБКР	410 212	529 552	446 940
Прочие привлеченные средства	1 437 439	1 273 675	1 407 159
Субординированный долг	101 398	100 623	96 414
Облигации, выпущенные банком	133 383	262 402	152 864
Налог на прибыль к оплате	3 231	5 000	-
Прочие обязательства	1 048 186	819 494	1 101 906
Итого обязательства	22 814 112	20 917 005	23 230 111
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	1 290 937	1 222 375	1 218 768
Капитал, внесенный сверх номинала	36 515	34 576	34 474
Нераспределенная прибыль и прочие резервы	3 559 913	3 204 889	3 195 433
Прибыль текущего года	183 517	100 209	226 478
Итого капитал	5 070 881	4 562 049	4 675 153
Итого обязательства и капитал	27 884 993	25 479 053	27 905 264

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

И.о. Председателя Правления



Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Бектур Алиев

Handwritten signature in blue ink.

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 31 мая 2020 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.05.2020	31.05.2019
Процентные доходы	847 002	807 460
Процентные расходы	(315 932)	(272 176)
Чистый процентный доход до убытков от обесценения по процентным активам	531 069	535 284
Доход (убыток) от обесценения по процентным активам	3 993	(118 738)
Чистые процентные доходы	535 063	416 546
Комиссии полученные	127 892	148 779
Комиссии уплаченные	(78 000)	(75 362)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	135 225	60 025
Доход (убыток) от дочерних компаний	-	-
Доход (убыток) от ассоциированных компаний	26 168	20 431
Прочие доходы	12 315	10 096
Доход (убыток) от обесценения по прочим операциям	(28 580)	16 876
Чистые непроцентные доходы	195 020	180 844
Резерв на налоги помимо налога на прибыль	-	-
Операционные доходы	730 083	597 390
Операционные расходы	(525 332)	(486 778)
Прибыль от операционной деятельности	204 751	110 612
Прочие неоперационные доходы и расходы	-	-
Прибыль до налогообложения	204 751	110 612
Расходы по налогу на прибыль	(21 234)	(10 404)
Чистая прибыль (убыток) за период	183 517	100 209
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за период	183 517	100 209

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

И.о. Председателя Правления



Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Бектур Алиев

Handwritten signature in blue ink.

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ

по состоянию на 31 мая 2020 года (включительно)

Наименование экономических нормативов и требований	Установленное значение норматива	Фактическое значение норматива
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (K1.1)	не более 20%	10,8%
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (K1.2)	не более 15%	0,0%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (K1.3)	не более 30%	2,8%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (K1.4)	не более 15%	9,4%
Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (K2.1)	не менее 12%	26,4%
Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (K2.2)	не менее 6%	24,1%
Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (K2.3)	не менее 4.5%	24,1%
Лeverаж (K2.4)	не менее 8%	16,6%
Норматив (показатель) ликвидности банка (K3.1)	не менее 45%	62,2%
Дополнительный запас капитала банка (индекс "буфер капитала")	не менее 20%	26,4%

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

И.о. Председателя Правления



Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Бектур Алиев